

Aзыр 15-25 жылга
эсептеген ипотеканын
ордуна 2-5 жылга чейин
гана насыя берилет.

Ошол себептен тұрак
жай маселеси чон
кейгей. Калкты жеке
турак жай менен
камсыз кылуу учун
көпчүлүк экспертер
мамлекеттік
ипотекалық
насыялооғо көнүл
бурууга чакырып
келет. Ипотекалық
насыялоо жакшы
жолго коюлса үй
алууга каражаты
жок, туруктуу киреше
булагы жоктор үчүн жакшы
мүмкүнчүлүк ачылмак. Өлкөдегү
ипотекалық насыялоо
эмне тоскоолдук кылып жатат
деген суроого жооп издең
КР Үлуттук банкынын тышкы
көзөмөл башкармалыгынын
эксперти Чолпон САРТБАЕВАга
кайрылдык.

- Чолпон айым, ипотекалық насыялоо
бизде кандай өнүгүп жатат?

- Ипотекалық насыянын бирден бир мак-
саты калктын тұрак жай шартын жакшыртуу
жана кыймылсыз мүлк, курулуш тармагын-
дагы суроо-талапка өбөлгө түзүү. Ипотека-
лық насыялоону мамлекеттік колдосо өлкөнүн
экономикалық секторунун өсүшүнө салым
болот эле. Чындында өлкөдө ипотекалық ры-
нок жаңы гана жанданып келе жатат. Ан-
дыштан зәлге "ипотека" деген түшүнүк кады-
рессе кабыл алына элек. Ошентсе да Кыргыз-
станда ипотекалық насыялоо журуп жатат.
Бизде мыйзамдык база жана ипотекалық на-
сыялоонун негиздери иштей баштады. Бирок
некта ипотеканын түрү азырынча Кыргыз-
станда жок. Тұрак жайды насыялоо же аны
куреөгө коюу ипотека катары кабыл алыну-
уда. Көпчүлүк учурда кардарлар 2 жылдан
5 жылга чейин насыя алып, тұрак жай сатып

ҮЙ ҮМҮТ Чолпон САРТБАЕВА



"Азырынча Кыргызстанда некта ипотеканын түрү жок"



алганын ипотека деп журушот. А чындыгын-
да некта ипотекалық насыялоонун мөнөтүү
15 жылдан 25 жылга чейин болушу керек эле.

- Бул эмис менен байланыштуу?

- Ипотекалық насыянын келечеги түздөн
түз узак убакытка багытталған финансалық
ресурстарга байланыштуу. Бул биринчиден,
банктардын кредит берүү мүмкүнчүлүгүнө,
ошондой эле экономикалық кырдаалда на-
сыя берүүчү менен алуучунун ишеним
дөңгөлине жараша.

- Ипотекага көркөтүү узак убакытка
берилүүчү акча каражатын кайдан тап-
са болот?

- Калктын аманаттары ипотекалық на-
сыялоодо негизги каржылоону түзөт. Пен-
сиялық сактоо системасындагы аманаттар
ипотекалық насыяларды кайра каржылоодо
негизги булак болушу мүмкүн. Бирок пен-
сиялық сактоолор учурдагы төлемдерден
тышкы ар дайым толукталып турушу за-
рыл. Ошондуктан ар дайым аманаттар ре-
зерви максатыз инвестициялық же башка

багыттарга жумшалат. Бирок бул багыттары
аныкталбаган бош каражаттар болуп сана-
лат. Пенсиялық фондун сактоолору анчалык
кымбат эмес жана узак мөнөтке каралган-
дыктан, жалпы максаттар учун инвестиция-
лоодо идеалдуу финанс булагы болмокчу.

- Азыр кандай коммерциялық банк
калкка ипотекалық насыялоону сунуш-
тап жатат?

- Өлкөбүздөгү 23 коммерциялық банктын
ичинен сегиз гана ипотекалық насыя берет.
Бул банк системасындагы кредиттик порт-
фельдин 9,5%ын түзөт. А орточо төндөлген
пайыздык чен жылдык эсепте 13,22%-дан
27,85%га чейин болуп жатат. Пенсиялық
жана ипотекалық финанс базаларынын би-
ри-бири менен тыгыз байланыштагы жууру-
лушкин катнаши, өнүгүүнүн тездешине жа-
на эки системалын келечекте бири-бирии то-
луктап жашашына шарт түзөт.

- Пайыздык чендер эмнеге коз ка-
ранды? Улуттук банк аларды кантитип
көзөмөлдейт?

- Банктар ички саясатын, иш-аракеттеги
финансалық мүмкүнчүлүктөрү менен кал-
ктын кредитке болгон суроо-талабына ылай-
ык, ипотекалық насыялоону пайыздык че-
ниң өздөрү аныктап котошат. Банктар пай-
ыздык чендерге тартылган каражаттын ба-
асы (анын ичинде депозиттик төлемдер),
операциялық иш-чарадагы чыгымдар, кре-
диттик жана башка финансалық тобокелчи-
ликті жабуу, кирешенин пландык нормасы
(маржа), ошондой эле рыноктогу кыймыл-
сыз мүлкө болгон кредиттик тобокелчилик
кошулуу эсептелец. Ушуну менен катар пай-
ыздык чендин жогорулашына жалшы эконо-
микалық факторлор менен насыя берүүнүн
шарттары (убактысы, көлөмү, ссуданын кам-
сыздальши, анын түрү) таасир этет. Ипотека-
лық насыянын пайыздык чени бир нече
көрсөткүчтөрge көз каранды. Алардын не-
гизгилеринин бири билдиреңди онын обьек-
тисти, алгачки төлемдүн суммасы, инфляция-
нын деңгээли, киреше, ошондой эле тартыл-
ган каражат ресурсу.

- Өлкөдө ипотекалық насыялоону
енүктүрүү учүн кандай шарттарды түзүү
зарыл?

- Ипотекалық насыялоонун укуктук ме-
ханизмдерин ишке ашырууну жөнгө салуу
үчүн томондогу маселелерди чечүү зарыл.
Биринчиден, ипотекалық насыя учун жа-
гымдуу жагдай түзүүгө салык чейрөсүн жак-
шыртуу абзел. Ипотекалық насыя берген
кредиттик уюмдарды салыктан женилдүтүү
керек. Экинчиси, узак мөнөттөгө кредит-
тик ресурстарды тартуу механизмни жөнгө
салуу. Үчүнчүдөн, ипотекалық рынокто кре-
диттик уюмдарга эффективдүү иштеши учун
тийиштүү шарттарды түзүү. Төртүнчүсү, кой-
улган күреө төлөнбей калган маалда, жарандарды
турас жайдан чыгарууда социалдык
жактан коргоо чараларынын механизмдерин
иштеп чыгуу. Насыя алуучулардан өндүрүп
алуу учурунда, тұрак жайды реализациялоо
же жаңы тұрак жай сатып алуу мезгилиндеги
убактылуу тұрак жай фондун түзүү зарыл.

Жогорудагы маселелерди чечүүдө би-
ринчи көзекте насыя алуучунун жана насыя
берүүчүнүн даты укуктары корголушу керек.

Намиля НУРМАНБЕТОВА